

"Мбанк" ААК
2026-жылдын 31-июлга карата ФӨСке ылайык финансылык абал жөнүндө отчет (кошкондо)

	Отчёттук мезгил Июль 2026 ж миң сом	Мурунку мезгил Июль 2025 ж миң сом	Отчёттук мезгил Декабрь 2025 ж миң сом
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	17 195 554	12 471 376	18 294 139
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп	10 363 629	15 023 018	18 676 235
Коммерциялык банктардагы "Ностро" эсептери	3 185 688	10 939 414	11 944 028
Акча рыногунун жалпы активдери	30 744 871	38 433 809	48 914 402
Амортизацияланган нарк боюнча кармалган баалуу кагаздар	18 117 850	3 468 243	3 313 317
Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги каражаттар	15 575 088	11 827 877	14 874 393
Банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына берилген насыялар	-	323 277	133 297
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	-	(4 148)	(2 646)
Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жалпы насыялар	-	319 129	130 651
Кардарларга берилген насыялар	101 670 550	69 876 963	85 498 215
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(5 364 519)	(2 195 469)	(2 745 327)
Кардарларга берилген насыялар	96 306 031	67 681 494	82 752 888
Жалпы таза насыялар	96 306 031	68 000 623	82 883 539
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген насыялар	8 708 040	4 798 107	6 019 275
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(150 781)	(259 139)	(171 010)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген каражаттардын таза наркы	8 557 259	4 538 968	5 848 266
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык активдер	64 860	319 858	70 268
Негизги каражаттар	3 705 242	3 171 484	3 603 283
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча негизги каражаттар	35 599	15 479	19 410
Материалдык эмес активдер	1 575 551	884 959	1 406 255
Колдонуу укугу түрүндөгү активдер	416 557	313 168	242 971
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча колдонуу укугу түрүндөгү активдер	43 002	9 893	50 379
Башка активдер	9 747 195	5 899 319	8 204 699
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка активдер	33 358	19 554	28 779
Жалпы активдер	184 922 463	136 903 233	169 459 960
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕ			
Кардарлардын каражаттары	141 442 354	107 262 033	130 753 947
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча тартылган кардарлардын каражаттары	4 703 844	1 817 937	3 347 654
Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	591 623	416 026	615 708
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	12 081	12 228	11 062
Башка карыз каражаттары	704 186	933 463	851 833
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	416 046	407 616	387 904
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	168 247	90 052	157 774
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык милдеттенмелер	320	21 500	-
Ижара боюнча милдеттенмелер	424 872	323 560	246 768
Ислам принциптерине ылайык каржылоо ижара боюнча милдеттенмелер	44 643	-	50 756
Башка милдеттенмелер	9 670 793	5 858 950	10 145 116
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка милдеттенмелер	82 839	48 202	4 441
Милдеттенмелердин жыйынтыгы	158 261 848	117 191 569	146 572 962
КАПИТАЛ			
Жаргылык капитал	18 796 729	13 537 596	13 537 596
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	7 863 246	6 174 068	9 349 347
Ислам продукциясы үчүн пайданы тендөө резерви	640	-	55
Капиталдын жыйынтыгы	26 660 615	19 711 664	22 886 998
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТ	184 922 463	136 903 233	169 459 960

Башкармалыктын төрагасы

Ишенбаев М.Б.

Башкы бухгалтер

Райынбекова М.Б.

Улуттук банктын талаптарына ылайык камдар:

Финансы-кредиттик уюмдарга берилген кредиттердин наркынын тө	6 872 945	(3 123 658)	(4 171 115)
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсү үчүн резе	(113 122)	(143 775)	(78 701)
Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген ка	(40 107)	(26 984)	(42 509)
Башка финансылык активдердин нарксыздануусуна кам көрүү	61 502	84 274	179 787
Кепилдиктердин жоболору			

"Мбанк" ААК

2026-жылдын 31-июлга карата ФОЭСке ылайык кирешелер, чыгашалар жана жалпы кирешелер тууралуу отчет

	Отчет мезгили Июль 2026 ж млн сом	Мурунку мезгил Июль 2025 ж млн сом
Натыйжалуу пайыздык чен аркылуу эсептелген пайыздык кирешелер	12 751 542	7 715 214
РЕПО бүтүмдөрү боюнча пайыздык келишим	-	-
Пайыздык чыгашалар	(4 678 428)	(2 248 494)
Пайыздык активдердин наркынын төмөндөшүнө резервдерди түзгөнгө чейинки пайыздар эсептелген таза пайыздык киреше	8 073 114	5 466 720
Пайыздар чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө пайыздар чегерилген резервди түзүү	(2 299 768)	(721 133)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	5 773 346	4 745 587
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кирешелер	707 173	393 285
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чыгашалар	(123 516)	-
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча нарксыздануу үчүн резервди түзгөнгө чейин накта киреше/чыгаша	583 657	393 285
Ислам принциптерине ылайык каржылоого берилген каражаттар боюнча нарксыздануу үчүн резерв түзүү	(11 709)	(43 611)
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ТҮШКӨН ТАЗА КИРЕШЕ/ЧЫГАША	571 948	349 674
Комиссиялык кирешелер	4 677 712	3 829 038
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык кирешелер	66 947	39 627
Комиссиялык чыгашалар	(3 596 923)	(2 481 308)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык чыгашалар	(485)	(275)
Киреше же чыгашанын калыс баа менен бааланган каржы шаймандары боюнча накта киреше	(25 920)	(74 064)
Чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	2 869 714	3 001 842
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	14 828	14 411
Баалуу металлдар менен операциялардан таза киреше	1 451	-
Башка кирешелер	109 618	8 770
ТАЗА ПАЙЫСЫЗ КИРЕШЕ	4 116 942	4 338 042
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА ТҮШКӨН КИРЕШЕЛЕР	10 462 236	9 433 303
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(5 732 285)	(4 422 064)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча операциялык чыгашалар	(61 676)	(46 606)
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР	(5 793 961)	(4 468 670)
Башка операциялар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервдерди түзүү	(93 983)	(215 200)
Салык салынганга чейинки пайда	4 574 292	4 749 433
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(444 000)	(458 300)
Таза пайда	4 130 292	4 291 133
Жалпы кирешелердин жыйындысы	4 130 292	4 291 133
Бир акциядан түшкөн киреше	1.098673	1.584895
Башкармалыктын төрагасы		Ишенбаев М.Б.
Башкы бухгалтер		Райынбекова М.Б.
Таза пайда:	3 813 381	4 115 396
Акциядан түшкөн пайда:	1.014374	1.519988



**2026-жылдын 01 августа карата
экономикалык стандарттардын сакталышы
жөнүндө маалымат "Мбанк" ААКсы**

Экономикалык стандарттардын аталышы жана банктын кошумча капиталдык резервдерин колдоо («капитал буфери» көрсөткүчү)	Белгиленген стандарттык маани	Нормативдин чыныгы мааниси
Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% ашык эмес	3.5%
Банк менен байланышкан бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20% ашык эмес	1.4%
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% ашык эмес	1.4%
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K 1.4)	20% ашык эмес	0.0%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	14% кем эмес	19.7%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.2)	9.5% кем эмес	17.5%
Биринчи деңгээлдеги негизги капитал K2.3	8% кем эмес	17.5%
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	10.5%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (3.1)	45% кем эмес	60.1%
Узун ачык валюта позицияларынын суммардык чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.2)	20% ашык эмес	1.4%
Кыска ачык валюта позицияларынын суммардык чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.3)	20% ашык эмес	5.2%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	20% кем эмес	22.2%

Башкармалыктын төрагасы

Башкы бухгалтер



Ишенбаев М.Б.

Райынбекова М.Б.